

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй көч.92, 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31 МАЙЫНА (кошуп) КАРАТА КАРЖЫЛЫК АБАЛ БОЮНЧА ОТЧЕТ

(КР сомунун миндик чени менен)

АКТИВДЕР	2025 ж. 31 майына	2024 ж. 31 майына	2024 ж. 31 декабрына
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	2 187 225	2 241 111	1 850 656
Банктардагы каражаттар	929 438	235 940	1 033 019
Кардарларга берилген насыялар	8 121 562	7 017 060	8 219 118
Насыялар боюнча келип чыгуусу мүмкүн болгон жоготуулар үчүн резерв	(282 874) *	(135 522)	(259 536) *
Нетто-кардарларга берилген насыялар	7 838 688	6 881 538	7 959 582
Баалуу кагаздарга инвестициялар	266 260	1 257 814	-
Киреше же чыгым аркылуу бааланган финансылык инструменттер	123 742	204 865	-
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 519 537	1 236 407	1 488 009
Колдонуу укугу формасындагы активдери	54 049	24 767	51 998
Сатууга багытталган активдер	2 956	8 608	4 501
Башка активдер	335 002	223 522	508 823
БАРДЫК АКТИВДЕР	13 256 897	12 314 572	12 896 588
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:			
Кардарлардын каражаттары	9 298 068	8 633 708	9 308 116
Банктардын жана финансылык уюмдардын каражаттары	195 796	194 651	245 882
Тартылып келинген башка каражаттар	836 486	460 800	638 165
Банк тарабынан чыгарылган облигациялар	77 040	87 958	75 612
Ижара милдеттенмелери	58 858	25 538	56 444
Киреше же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	125 024	204 957	-
Кийинкиге калтырылган киреше боюнча милдеттенме	34 492	23 832	19 971
Башка милдеттенмелер	513 551	669 794	502 521
	11 139 315	10 301 238	10 846 711
КАПИТАЛ:			
Уставдык капитал	1 585 698	1 585 698	1 585 698
Бөлүштүрүлбөгөн пайда /(Жабылбаган чыгаша)	531 884	427 636	464 179
	2 117 582	2 013 334	2 049 877
КАПИТАЛ ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР БАРДЫГЫ БОЛУП	13 256 897	12 314 572	12 896 588

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи

* ЭФОС (IFRS) боюнча



Омуралiev Т.Э.

Кыдырaлиева Г.Э.

"ДОС-КРЕДОБАНК" ААК
Бишкек ш. Чүй 92 көч. 6-кабат

2025-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА (кошуп) ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУЧУ
КИРЕШЕЛЕРДИН ЖЫЙЫНДЫСЫНЫН 5 АЙЛЫК ОТЧЕТУ

(КР сомунун миндик чени менен)

	2025-жылдын 31 майына жыйынтыкталуучу 5 айга	2024-жылдын 31 майына жыйынтыкталуучу 5 айга
Пайыздык кирешелер	751 670	665 736
Пайыздык чыгашалар	(366 164)	(330 066)
УСТӨК ПАЙЫЗ ЭСЕПТЕЛҮҮЧҮ АКТИВДЕРДИН БААСЫ ТҮШКӨН ЖАГДАЙ ҮЧҮН РЕЗЕРВДЕР ТҮЗҮЛГӨНГӨ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	385 506	335 670
Үстөк пайыздар эсептелүүчү активдердин баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	(23 366)	(15 565)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ	362 140	255 056
Комиссиялык кирешелер	168 102	152 161
Комиссиялык чыгашалар	(110 365)	(51 585)
Своп операцияларынан таза киреше	98	-
Чет элдик валюталарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча таза киреше	350 919	238 431
Баасы түшкөн учурлар үчүн резервдерди калыбына келтирүү/(түзүү)	16 669	1 578
Башка кирешелер	13 547	17 197
ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕЛЕР	438 970	357 782
Операциялык чыгымдар	(711 173)	(534 905)
САЛЫК АЛЫНГАНГА ЧЕЙИНКИ КИРЕШЕ/(ЧЫГАША)	89 937	142 982
Киреше салыгы	(22 232)	(20 586)
ЖЫЛДЫК ПАЙДА/(ЖОГОТУУ)	67 705	122 396
Башка жалпы кирешелер:	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардын турукташкан баасынын өзгөрүүсү	-	-
Долбоордук-сметалык документация аркылуу турукташкан баанын негизинде бааланган баалуу кагаздардан түшкөн киреше/чыгаша	-	-
ЖАЛПЫ КИРЕШЕНИН ЖЫЙЫНДЫСЫ	67 705	122 396

Башкармалыктын башкарганы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.

ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК"
Бишкек ш. Чүй көч. 92, 6-кабат

**2025-ЖЫЛДЫН 31 МАЙЫНА (кошкондо) ЭКОНОМИКАЛЫК НОРМАТИВДЕРДИ САКТОО ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМАТ**

Экономикалык нормативдин аталыштары	Нормативдин белгиленген мааниси	Нормативдин факт жүзүндөгү мааниси
Банк менен байланышы жок бир зайымчыга (карыз алуучуга) тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.1)	20 пайыздан жогору эмес	1,3%
Банк менен байланыштагы бир зайымчыга тобокелдиктин максималдуу көлөмү (К 1.2)	15 пайыздан жогору эмес	1,2%
Банк менен байланышы жок, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.3)	30 пайыздан жогору эмес	9,0%
Банк менен байланышы бар, банкка банктар аралык жайгаштыруу тобокелдигинин максималдуу көлөмү (К 1.4)	15 пайыздан жогору эмес	0,0%
Кошунду капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.1)	12 пайыздан кем эмес	15,0%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.2)	7,5 пайыздан кем эмес	16,9%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын шайкештик коэффициенти (К 2.3)	6 пайыздан кем эмес	16,9%
Лeverаждын коэффициент (К 2.4)	6 пайыздан кем эмес	13,1%
Банктын өтүмдүүлүгүнүн нормативи (К 3)	45 пайыздан кем эмес	64,4%
Бардык валюталар боюнча узак валюталык маалыматтардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.1)	20 пайыздан кем эмес	-
Бардык валюталар боюнча кыска валюталык позициялардын кошунду чондугунун маалыматтары боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К 4.2)	20 пайыздан жогору эмес	-
Банктын капитанынын кошумча запасы ("буфер капиталынын" көрсөткүчү)	18 пайыздан кем эмес	18,3%
Баалуу металлдардагы узак ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.5)	20 пайыздан жогору эмес	-
Баалуу металлдардагы кыска ачык позициялардын кошунду чондугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (К4.6)	20 пайыздан жогору эмес	-

Башкармалыктын Төрагасы

Башкы эсепчи



Омуралиев Т.Э.

Кыдыралиева Г.Э.